



“Бектемир”  
Абылай Сардаров атындагы орто мектебинин  
директоры Абдикаримов Абдикаримова

30.08.2022 жыл

## I. Жалпы жоболор

- 1.1. Бул кызметтүк иш бөлүштүрүү Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрилигинин 2008-жылдын 11-февралындагы № 11- жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрилигинин 2008-жылдын 14-февралындагы № 70/1 буйруктары менен бекитилген жетекчиге (директорго) коюлуучу талаптардын негизинде иштелип чыккан. Планды түзүүдө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруучу жыйыны тарабынан 2003-жылдын 19-июнунда кабыл алынган КРнын “Эмгекти коргоо жөнүндөгү” мыйзамынын 9, 10, 11, 114-беренелери эске алынды.
- 1.2. Мектеп директору райондук билим берүү башкармалыктары тарабынан Билим берүү жана илим министрилигинин макулдугу менен кызматка дайындалат жана бошотулат.
- 1.3. Мектеп директорунун жогорку кесиптик билимге ээ жана билим берүү тармагында педагог же жетекчи болуп иштеген 5 жылдан кем эмес стажы болууга тийиш. Мектеп директорунун мектеп ичинде же андан тышкary башка жетекчилик кызматтарды (илимий жана илимий-усулдук жетекчиликтен тышкary) ээлешине уруксат берилбейт.
- 1.4. Мектеп директору түздөн-түз райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына баш ийет.
- 1.5. Мектеп директорунун орун басарлары ага түздөн-түз баш ийишет. Мектеп директору өз компетенциясынын чегинде мектептин кызматкерине же окуучусуна милдеттүү аткарылуучу бардык көргөзмөлөрдү берүүгө укуктуу.
- 1.6. Мектеп директору Кыргыз Республикасынын Эмгек мыйзамдарына ылайык ченемделбеген жумуш күн тартибинде иштейт.
- 1.7. Мектеп директору өз ишмердигинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Билим берүү жөнүндө” мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрилигинин чечимдерин; эмгекти коргоо, коопсуздук техникасы жана өрттөн сактануу эрежелери менен ченемдерин, ошондой эле мектептин Уставын жана ички укуктук актыларын (мунун ичинен-ушул квалификациялык талаптарды да) жетекчиликке алат. Мектеп директору Баланын укуктары жөнүндөгү конвенцияны сактайт.

## II. Функционалдык милдеттери

Мектеп директорунун ишмердигинин негизги багыттары төмөндөгүлөр:

- 2.1. Мектепти анын Уставына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жетектөө.
- 2.2. Мектептин аты менен иш жүргүзөт, башка инстанциялар, уюмдар менен мектептин өкүлү катарында иш жүргүзөт.
- 2.3. Мектептин билим берүү (окуу-тарбия) ишин уюштуруу.

- 2.4. Мектептин администрациялық-чарбалық (өндүрүштүк) ишин камсыздоо.
- 2.5. Мектепте коопсуздук техникасынын эрежелерин сактоо ченемин түзүү.
- 2.6. Ыйгарым укуктарын орун басарларына алардын компетенцияларынын чегинде берүү.
- 2.7. Башка уюмдар менен байланыш түзүү.

### III.Кызмат милдеттери

Мектеп директору насыялардын башкы тескөөчүсү болуп саналат жана төмөндөгүдөй кызмат милдеттерди аткарат:

#### 3.1. Ишке ашырат:

мектептин бардык багыттардагы ишмердигин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана билим берүүчү уюмунун Уставына ылайык жалпы жетектөөнү;

уюмдун өнүгүү программаларын, билим берүүчү уюмунун окуу пландарын, курстарын, дисциплиналарын, Уставын жана ички тартип эрежелерин, башка ички ченемдик актыларын, окуу-усулдук документтерин иштеп чыгууну, бекитүүнү жана ишке ашырууну;  кадрларды тандоону, жумушка кабыл алууну жана кадрларды иш орундарына коюуну.

#### 3.2. Аныктайт: мектепти башкаруу түзүмүн, штаттык тартипти;

бекитилген квалификациялык талаптарга жана башка ченемдикуктук актыларга ылайык билим берүүчү уюмунун кызматкерлеринин кызмат милдеттерин аныктайт.

#### 3.3. Окуу-усулдук, администрациялык, каржылык, чарбалык жана башка маселелерди чечет.

#### 3.4. Мектептин педагогикалык жана башка кызматкерлеринин ишин пландап, теске салып турат.

3.5. Бекитет: мектептин жана айрым кызматкерлеринин ишмердигин жөнгө салуучу, КРнын мыйзамдарына карши келбegen бардык ченемдик-укуктук документтерди; мектептин ички укуктук актыларын, анын ичинде иштин натыйжалуулугуна жана сапатына түрткү берүүчү акыларды бөлүштүрүү тартиби жөнүндө буйрукту жана мектептин экспертик кенеши жөнүндө жобону; мектептин экспертик кенешинин көрсөтүүсү боюнча мектептин предметтик-усулдук бирикмелери үчүн эмгекке катышуу коэффициентинин өлчөмдөрүн; мектептин кесиптик кошууну (профсоозу) менен макулдашып жаңы окуу жылына карата педагогикалык кызматкерлер арасында сабактагы, сабактан тышкаркы жүктөмдү. Бир жылдык эмгек келишимин түзүп, профсоюз уому менен бирдикте мыйзам чегинде иш алып барат.

#### 3.6. Камсыз кылат:

Кыргыз Республикасынын символикаларын билүүнү; кызматкерлердин жана окуучулардын социалдык корголуусун жана укуктарынын корголуусун; мектептин мамлекеттик каттоодон өтүшүн, билим берүү ишмердигине лицензия алышын, мамлекеттик аттестациядан өтүшү;

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ишканалар менен уюмдар, коомчулук, окуучулардын ата-энелери (же ата-энелердин ордун баскан адамдар) менен натыйжалуулугуну жана кызматташууну;

билим жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтердин сакталышын, эсепке алынышын, берилишин, ошондой эле жалпы билим берүүчү уюмдун бүтүрүүчүлөрү жөнүндө берилүүчү маалыматтардын тууралыгын;

мектеп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (ЖӨБО) жана профсоюздук комитет ортосунда үч тарааптуу макулдашуунун жана жамааттык келишимдин аткарылышын;

жалпы билим берүүчү уюмдун бюджетинин жана башка булактардан келип түшүүчү каражаттарынын сарамжалдуу пайдаланылышын;

иштин натыйжалуулугуна жана сапатына түрткү берүүчү акыларды бөлүштүрүүдө ченемдик жана ички актылардын талаптарынын сакталышын;

жалпы билим берүүчү уюмдун окуу-материалдык-техникалык базасынын сакталышын жана толукталып турушун;

иш кагаздарынын, бухгалтердик эсепти жана статистикалык отчеттордун жүргүзүлүшүн.

### 3.7. Жетектейт:

педагогикалык кеңештин ишин;

мектептин жарандык коргонуусун.

### 3.8. Көзөмөлдөйт:

“Билим берүү жөнүндө”, “Мугалимдин статусу жөнүндө”, “Мамлекеттик тил жөнүндө” жана башка мыйзамдардын, ошондой эле улуттук программалардын аткарылышын;

мамлекеттик билим берүү стандарттарынын, окуу планынын жана жалпы билим берүү программаларынын аткарылышын, окуу-тарбия ишинин мазмунун жана натыйжалуулугун;

бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик жыйынтыктоочу экзаменин жана окуучулардын көчүрүү экзамендерин уюштуруп өткөрүүнү;

мектепте жүргүзүлгөн бардык документацияларга, эмгек тартибинин сакталышын;

окуу-материалдык-техникалык базасынын сакталышын;

КР өкмөтүнүн жана министрликтин билим берүү жана жаштарды тарбиялоого байланышкан чечимдеринин аткарылышын, өсүп келе жаткан жаш муундарга тарбия берүүгө тиешелүү коомдук уюмдардын жүргүзгөн иштерин, эмгекти коргоонун эрежелерин жана нормаларын, коопсуздук техикасынын жана өрткө каршы коргонуу

эрежелерин сакталышын, мугалдымдердин жана кенже тейлөөчү кызматкерлердин жана окуучулардын коопсуздук боюнча инструктаждардан өтүүсүн.

3.9. Эмгек, эмгекти коргоо жөнүндө колдонуудагы мыйзамдарга жана мектептин Уставына ылайык билим берүү процессин жүргүзүү шарттарын түзүү жана камсыздоо ишин уюштурат.

IV. Мектеп директору өз компетенциясынын чегинде төмөнкү укуктарга ээ:

4.1. Мектеп кызматкерлери өткөрүүчү бардык иш чарага жана алардын ишин кийин талдоого катыша алат;

#### 4.2. Тарта алат:

мектеп кызматкерлерин эмгек тартибин бузгандыгы үчүн мыйзамдарга ылайык тартип жоопкерчилигине;

жалпы билим берүүчү уюмдун Уставын жана ички тартип эрежелерин бузган окуучуларды тартип жоопкерчилигине.

#### 4.3. Калыптандыра алат:

эмгекке катышуу коэффициентинин (ЭКК) негизинде эмгек ақынын демилгелөөчү фондуун бөлүштүрүү үчүн мектептин экспертиктүк кенешинин персоналдык курамын;

усулдук жана башка кенештерди, комиссияларды, комитеттерди.

#### 4.4. Мектеп кызматкерлерин мыйзамдарга ылайык өкмөттүк жана ведомстволук сыйлыктарга, ардактуу наамдарга көрсөтүү жөнүндө сунуш киргизе алат.

#### 4.5. Талап кыла алат:

мектеп кызматкерлеринен тарбия, билим берүү, эксперимент, изилдөө жана чарба ишмердигинин технологияларын, кесиптик адеп ченемдерин жана талаптарын сактоону, мектеп коомчулугу кабыл алган пландар менен программаларды аткарууну;

мектеп кызматкерлеринен, окуучуларынан коопсуздукту камсыз кылуу, коомдук тартипти, белгиленген эрежелер менен тартипти сактоо жөнүндөгү жетектөөчү документтердин жоболорун так жана кыйشاюсуз аткарууну;

мектеп кызматкерлеринен, окуучуларынан ички ченемдик-укуктук актыларды аткарууну.

#### 4.6. Жеке өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулата алат.

#### 4.7. Мектептин ишине тиешелүү башкаруу чечимдерин кабыл ала алат.

### V. Жоопкерчилиги

#### 5.1.Мектеп директору төмөнкүлөр үчүн жооптуу:

мамлекеттик билим берүү программалардын аткарылышына;

окуу планына жана окуу процессинин графигине ылайык билим берүү программаларынын жүзөгө ашырылышына;

окуучулардын билиминин сапатына; билим берүү процесси убагында билим берүүчү уюмдун окуучуларынын, кызматкерлеринин өмүрү, ден соолугу, укуктары менен эркиндиктеринин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте сакталышына;

каржы-чарба ишмердигинин натыйжаларына;

ички эмгек тартиби, санитардык -гигиеналык режим, коопсуздук техникасы жана ёрт коопсуздугу, окуучулар менен кызматкерлердин эмгегин коргоо эрежелеринин сакталышына;

окуучулардын жана педагогикалык кызматкерлердин укуктары менен таламдарын коргоо, сактоо талаптарынын сакталышына; өзүнүн кызмат милдеттерин аткарбагандыгына же талаптагыдай аткарбагандыгына байланыштуу мектепте же билим берүү процессинин катышуучуларына зыян же чыгаша келтиргендигине.

## **VI. Кызматы боюнча мамилелери жана байланыштары**

Мектеп директору: 6.1.Мамлекеттик-коомдук башкаруу органдары жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдары, БӨҮдар ж.б. менен иштешет.

6.2.Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга белгиленген мөөнөттүү формада отчет берип турат.

6.3.Мамлекеттик жана муниципалдык органдардан ченемдик-укуктук мүнөздөгү жана уюштуруу-усулдук мүнөздөгү маалыматтарды алып, тийиштүү документтерге кол коюп таанышат.

6.4.Орун басарлары,мектептин педагогикалык жана башка кызматкерлери менен дайым маалымат алмашып турат.

## Чарба иштери боюнча директордун орун басары

Мектептин мугалимдеринин, окуу-көмөкчү жана кенже тейлөөчү кызматкерлеринин нормалдуу иштөөлөрүнө шарт түзөт (жарык, жылуулук, тазалык, суу, бор, мебелдер менен камсыз кылуу);

-мектепте санитардык-гигиеналык шарттарды камсыз кылат -мебелдердин сакталышына көзөмөл кылат, ремонттот турат, терриориянын тазалыгы жана жашылдандыруусу боюнча, мектептин бардык ремонт иштерин жүргүзөт; -коопсуздук техникасынын жана өрткө карши инвентарларды дайыма камсыз кылууну уюштурат жана көзөмөлдөйт; - кенже тейлөөчү кызматкерлердин эмгек тарбилин, жумушка келип кетүүсүн, милдеттерин аткаруусун көзөмөлдөп, табель түзөт; - коопсуздук боюнча инструктаждан толук өткөрөт; -мектептин имаратын, инвентарларын, жабдууларын өз тартибинде сактайт жана ар бир буюм учун закон алдында жооп берет; -жыл аягында кабинеттерди кабинет башчыларынан өткөрп алат, ремонт иштерин чогуу жүргүзөт жана көзөмөлдөйт. -көмөкчү чарба иштерин алпарат жана жетектейт; -мектептин жаңы окуу жылына даярдалышын аткарат (ремонт, инвентарь алуу), мектепте ондоо- түзөө иштердин даярдыгы, аткарылышы, өткөрүү жолдоруна жоопкерчликтүү болот; -мектептин от жагуусуна, көмүрдүн , электр энергиясынын сарамжалдуу пайдаланышына жооп берет; - көмүрдүн кириш-чыгыш отчетун, электр энергиясынын көрсөткүчүн ар бир айдын 25-күнүнөн калтырбай отчетторду берет; -мектептин чарбалык иштерин керектүү адамдар жана мекемелер менен келишим түзөт.